

W4.

N4

Уман юй кенешти муге

Эе фэси, цунчанни Дунхэниди дунвон ю сангы
 нүрнн. Эше сан нүр фонди ^{大姑也} тэхэдихэн. Та ю кунши,
~~кунши~~. Тади минзэи жеди цилар. Нүзэму литу са ^к ошшо
 сан нүр ^к фэси ту ниги. Нэси дунвонди жэцаи циндихэн.
 Не ли тэн дунвон дазуэ бодян, ба нүзэму хандо гынчан
 цуцунди фэли : - " Бүдун ниму лондо хэнаншончи! Дан-
 си ниму нанигы бу тэн вэди хуа, вэ нидин бу мо!"
 Семэйму данзэи жеди литян цю вэ дунгунни, нани цу бу
 ган чи. Таму бу ган дунзун цувон. Нэси саннүрди
 данзэи да, ^{凡常} фанчон бу же тади цуцин жэдо, вэ хэнаншон
 лондини. Не ли тэн хили фэли да цын, ба хэниди чи
 гуади чили цилонли. Тянчи ниха чинди ванни ¹⁹³ вунгун .
 Цинлар ниги жэн мэ же сай жэдо, доли хэнаншон лон-
 лэли. Та да ниги целуршонли сэнли. Лу бонборниди цо.
 хуар фонди шэвэ хэ кан. Цафушонди цуер ба тэн ду
 жэцунни. Энер цичин вэ ^{менера} шидунни, вэ цусоршон луан
 жехуандини. Нүзэленди ^{何常?} жинжэр нүэкан, нүэ нэ кан. Нян-
 чэн гунен гоцинди фэбухагы энэи. Та цинни ценди фэси:
 "Саншонди жинжэр нанбу сан. Залуди дунзун литу хо-
 жанси зуэ баншонзидини ?!" Цинлар ни бан зунни,

... ..

442 2 8

... ..

... ..

流水 (Liu Shui)

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

↓
雅道?

... ..

CO

... ..

鸡毛 (Ji Mao)

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

де даяар!"

онду канса, бу чунди дахониди чинсон чандини.

та сон чанту, хуту, зуэоян боюн би нан, би нан

монбуян бинлар. бу дян чинлар. сонду чеди :

"ба бу дян веди нэжян це чинлар ?! " мөбиса, та

хунци, ба веди чинди ^{хунди?} мондидини ?! мөбиса ло-

дунсон хунди бу шу та дян чинди це хундиан. мо-

биса та ба замуди чинди хунди вонли ? мөбиса зэ

дундунни чинди дундуа чунди, бу хундиан до жондян "

мөбиса, та холи чонсар бинли, биндо бу нан чонди ?

Ченле-ченчи, ма шуи та вонди дахо. сонду хунди

ардуэ хунди, нан тедни. нандин ду чини нини.

Та на ^{кунди} шу ^{кунди} чинди хунди хунди : - " хунди, би ги це ? ба

вонди нэжян зэ натарни ? хунди-я би ги та чонди би

нан, сонду зэ дар би чинди дян тедни !" мөбиса-

чинди хунди нэжянчуан. чинсон гунсон шуи. сонду ги

гунди чинди " хунди ба веди бу дян нэжянди сонди бу

дунди !" сонду тече ту вон тунсон чинди, нун е

сонди, нан е чинди. нантинди чинди мөбисагонди.

Та ба чинди вонди : - " чинди-я, чинди-ни к, сонди

ни ба ба гундиан хунди чинди чинди !" мөбиса чинди

2

эрчу та мнэ нндани. 数字的? 是福昌的天

онгуде эрчнэ хүе эрши. 数字的? 是福昌的天

Та эрчу доня вон он. 行 北? 连 一个 醉 以 一样

эвчлэн-дигдэнда мнээн зүдэнн, мнээн хандани.

онгу зүдэнн, эвчлэнда мнээн эшту ба ду дончу, ба

та бандоор. Та энди эшту ма : - " Та эшту ни ба

ду дончуни ? ба вон ни, дунговди гундэн эо нандани ?

Гундэнди мнэжур эо нандани? мнэ чо нам, нандани?

Там, ди гундэн о дунго ? Нам гундэнни суди гэдн

нөөн эо нандани? онгу ванди, эшту бу нндан, та

мако эштуни. мнээн, хүеи ту вонху мнээн, хован бу-

банбар, та э, эдо хованшонни. эрши зүе, в эи-до

зүтүэли. мнээн зүди дүэн ю ба, ю дон, эрши ю нандани.

онгу мнээн эшту эрдо дунгунчани, мнээн бу эрдо. Та

эуди -зүди эали, бу эрдо хованшон вон мнэжуртүэли.

Та эрчинднн хээн мнээн тэн мнээн. эо эрдо нандани

бу хүеи мнээн онгу дунгунчани эрден хүнээн мнээн мнээн

дандон. Чонху дунгунчани мнээн мнээн мнээн мнээн.

伤心 的 哭 呢 呢 他 哭 的 呢 呢 他 哭 的 呢 呢

эвчлэнди мнэжуртүэли. Та эрчинднн мнээн, эрден, бу эр-ду

мнээн мнээн. мнээн мнээн мнээн мнээн мнээн мнээн мнээн

бан-о. мнээн-мнээн мнээн мнээн мнээн мнээн.

这个时候心 激动在 他 心里 第三 小 姨 理
这时 心 激动 在 他 心里 第三 小 姨 理

шөндө лян сонгу факцаи фонтан таньманна. лавви сон
хуэй були дунгун ээ саншон лян сонгу дунян, зэху ху

хуон гуялэ же дунвон кангая ванци та : - " ли поди

хэ яншон зу сачили ?" ни хуэли валауди гуяву. ни

一定到 人间 造 快乐 去 是.
нидин до жиньян ээ хуандуэчили ?" бу дан минлар фэ

хуа до дунвон чици лав нан нуоа эли. до ян матуэли.

你 的 ? ? 不 对. 你 自 己 在 ? 望 望
- " Ници шын бая бу дуй. ни бая гуэли дунвон е

思想 凡 事 情 人 间 的 事情 我 不 是 要 难 学 的
сещен дан янанди сечин. ээ бусе е наньини. ни шэзэ

你 不 对, 你 自 己 在 ?
дан да бу тэн. дунвон фэоа, ни бэву доли бая дун-

бин эанзэ дунвонди мянчяншили? дунвон фандуди :

快 把 这 个 票 (款) 交
"буэ ба фэи е ну до гуэчи буэдо шизун янмо личи?"

Пунцы минлар ядо бан, онзыншли. канбузля жэту чу.

жэту дун, дун дун, дун бян. гуонсе тиньян цуонзы

вотуди жэди хуадалади цешэн. минларди цинни жэн

кдухали. Та фэди : " Миньхли! дунду, дунму тэ

хулуди бу дан ээ, до жиньян чу же жэн ?" Та би ээ
他 到 天 空 里 去 了 吗 ?
ядо тэн кунни фэ, лавли-минч инди буэвоньян би

他 空 里 那 又 在 上 哪
Таскунни на ю дачилон хо, ээ пан е до жиньян чу

лян сонгу зуэ дучи? ээ е доли, фэи эще сонгу

янци ээ жэвоншон цянцини. ээ е шен фонэи да эр тани

翻 - 翻 210

вэ ба дунгун да хэ нэйи дан ! " лэчэ ашуу сэдэн-
дэни. мэйцэр якуан оунци дан лэли. мэйлар ба шин-
ници вичу ги мэйцэр цэли ми бян, зэху кэ цэди: - "
мэйцэр-я ми нан вэму зэхэи ашуу хэ. ми ги вэ шэнги
фочэй жэ вэ лян фэнлуци хунлуан сэйин цэндо мидани-
ли." мэйцэр дэлиэли. Та цэди . " Ми цэ, зэхуэи шэн

цэн фэвэни?" дунгун цэди : - " ми тин бэди хуа.

件
金の子
銀の子

何把三件宝贝(法宝) 一是个金子 一个
二是个银子 第三个是金の子 这三个
宝贝在东院呢 he he he 一个红
宝贝 вэ дунгун нунэни. Таму вэ мэйи хун шэцэр

литу жуонцини. Хун шэцэр вэ лэншэи дэдиэни. ми дан

ба нэгэ сангы бобэй тушон , гаязэй сундо хэяишэи
чи миги ариу, жэ та вэ нетар дэдиэни:" мэйцэр

тин ба, ба ту мидян, дун гунен цэди : - " Гунен

жу-я, вэ мидян тини. мэйи бобэй цэ до фэнлу чэни.

Ми фэнлуци , вэ зун жэ ниди сэйин цэни:" тэба мэй-

цэр жуан хуэй шэнлэ, мэйлар доли дунгун чэшту

ми нан мэйин гуни бэди цэ ми нан мэйи ду вэ

2

цэр хэ до гуэ мэйчэуэцини мэйцэрдэи шэнзэи мэйи

лэцини кугундэни, мэйиан дун лэншэи гуэди мэйи

хун шэр. Гунен цэди : - " ми вэ сангы бобэй мидян

100 дүгээр үеийн хүүхдийн ?! " Чинь шу шийдэр ба
 цэцэр тухалалли. Тади чин ю те, ю шийдэр. Гандин
 даванхо, хуонийн ² хангу ³ доли хо баянли. ⁴ бочу ⁵ билэн
 вончен эудиня, бу дүэди сүеэ доли хо янвонли. Шийдэр
 хөөн вон чин эули бу лун кандиннаимэ шөхуэр ^{х.б. шөхуэр 1-4283} бидини.
^連 лян хуонди ¹ оуди ² е ю ³ хөдон. Шийдэр чөчөрдэн дөли
 лөшөн, нөсө мө даиня. Та панни ил да пан бид дөдо
 онлууды т, шөдди. Та хонгу шийдэрлөди. Та хон тан-
 ли шийдэн, баянлигы шийдээ, шийдэн ил эин бэсн!
 " Инос ваан лөди шийдүү? Лө хо вөдөли ?" Шийдэр бэди!
 - Ил ва ба дөди да хо баянли ? Та шиди лунан дуй
 вэ бэ шиха ¹ биди шийдүү : - " Ээли вэ ээ дунвонди
 сан гунен. Таов вэди нөжөн, мин хө шийдэр. Вэ вян
 хөди, хөди бу да мин. Вян шийдэр, шийдэр бу да мин.
 Вэ хян вилли шигу, шигу е бу да мин. Да шийдэн вян
 гунэвэли, хөсө бундэо вэди нөжөн вэ натарни. Вэ
² шийдэн ³ сан, ⁴ бунди ⁵ шуан дунвонди шийдүү, бунду бэди ший-
 дэр е шийдэн нөдөнни. Та бэди: " ^{五青年} Чийдэрлөдөр, ил
 нүэ гөдөдө. Вэ вян бэди, вэ ил ¹ биди нөжөн
 бэ шийдэр. Вэ ил ил бун бандэн бөдөли. Ил до хөбөн
 ба шийдүү гунэ шийд. Бу ва шийд те бэди ба ил вон гунэни
 е ба, шийдэн хөсө ээ гунэни. Гунэ диха ба хуэ шийдэн.

1
 2
 3
 4
 5

... мн ил эе, хоңи эр гуни. Ансо-санги ми ба
 хоңи нэганан. эр нэри омир дунзон шуочу, янлин
 ба нини нэган сунчунэки. ми ер, нэ, ми дян нэди
 "антар нин дуннэ." ниндор ба хуа эе, тункун
 эула. нэниу е тун хо эр ба туь аадо хэлини, нэ
 тефер ба ми едо гуани, ба ниниан дондо диту, эя
 хуа нэтуэлк. Та нэдини, ми дэр, ми дэр ба хоңи
 вон нэни эдлин. Гунниди эр ми Гун, хоңиди эр е
 дуннэли. ми ниндор хэниди эр вонка татуэли. нон-
 буда нин нэу эдлин. Та шуан е нэдини, шуан нэ
 дуннэдини : - " до дунзон, ми гатэри ба нинлар ги
 вэ сунчуло ! ми дан бу сун чуло , вэ ба нини дахе
 до нини динэ эр танни !"

Handwritten notes in a circle:
 踏
 踏
 踏
 踏

踏
 踏
 踏

三定 带 六院 七十二殿

... 水晶石玉石 装饰下的四面都是金磚
 ... 殿内唱 酒商與水
 ... 去? 心動 洩
 ... 登上走了
 ... 走? 走?

内

冲
解了

心里急星 倭下 命命218 把17
 闭紧 把窗子 瑜住星 腿看的水 凉水 往下 越
 张玉的胆子越 大了 他
 快 送出 他的 女儿 三姑娘 你当子
 我的 话 找 把 你 烧成 一 奠 奠 子
 张玉的胆子越 大了 他
 快 送出 他的 女儿 三姑娘 你当子
 我的 话 找 把 你 烧成 一 奠 奠 子

myran

?

三姑娘

?

张玉的胆子越 大了 他
 快 送出 他的 女儿 三姑娘 你当子
 我的 话 找 把 你 烧成 一 奠 奠 子
 张玉的胆子越 大了 他
 快 送出 他的 女儿 三姑娘 你当子
 我的 话 找 把 你 烧成 一 奠 奠 子
 张玉的胆子越 大了 他
 快 送出 他的 女儿 三姑娘 你当子
 我的 话 找 把 你 烧成 一 奠 奠 子

офис, расписан
 开了
 功 说 的 呢
 王 说 的 呢 : - " 他 是 个 穷 人 , 他 不 能 办 事 ! "

王 说 的 呢 , 他 是 个 穷 人
 王 说 的 呢 : - " 他 是 个 穷 人 , 他 不 能 办 事 ! "

王 说 的 呢

王 说 的 呢 , 他 是 个 穷 人
 王 说 的 呢 : - " 他 是 个 穷 人 , 他 不 能 办 事 ! "

王 说 的 呢 , 他 是 个 穷 人
 王 说 的 呢 : - " 他 是 个 穷 人 , 他 不 能 办 事 ! "

王 说 的 呢 , 他 是 个 穷 人
 王 说 的 呢 : - " 他 是 个 穷 人 , 他 不 能 办 事 ! "

王 说 的 呢 , 他 是 个 穷 人
 王 说 的 呢 : - " 他 是 个 穷 人 , 他 不 能 办 事 ! "

王 说 的 呢 , 他 是 个 穷 人
 王 说 的 呢 : - " 他 是 个 穷 人 , 他 不 能 办 事 ! "

王 说 的 呢

王 说 的 呢

一个一个乱
 乱的乱乱乱
 信的加水 只烧的水往下落呢
 出来是龙的孙男
 他给龙王说的
 花庭 何当 花庭
 眼里冒花呢
 心里发慌 跟头撞到桥头上
 给将王说的 将王你再别烧火 我
 把女儿许给你做新女婿去
 停下吧
 以上来了一道金桥 金桥的
 一匹马在河崖上呢 划到金桥上来
 车子套的四个马 到了河崖上 跳下是美貌的
 姑娘下了车子哩 将王刚上前拉住
 金莲的手 笑嘻嘻的到一搭呢 他们二位
 回到将王的家呢 这就是将王
 一段神仙的 故事？莫是家以将王
 把龙王王说收哩

Сынъ Лягушкы ?

何当 ?
 何当 ?
 何当 ?
 何当 ?

Карее - моста
 一道金桥

信

信